

(Накыл сөздөр 14:26)



Оо, Жа - ха - ба, сен бер - диң биз ге ү -
Жак - шы - лык - та - рың - ды, Жа - ха - ба, у -



мүт аб - дан кым - бат. Ал ү - мүт баш - ка - лар -
нут - ку - буз кел - бейт. Жу - ба - та - сың кый - нал -



да да жан - са дей - биз са - мап. Ба - шы -
ган - да Сө - зүң дем - шык бе - рет. Ү - мү -



быз - га мүш - күл түш - көн - дө кор - ку - нуч, са - наа ба -
тү - бүз кай - ра жа - лын-дайт ө - чө - йүн деп ба - рат -



сат. Ал ү - мүт жү - рө - гү - бүз - дө жалп
кан. Оо - зум тын - бай да - ңа - за - лайт ыс -



деп ө - чүп ка - лат. Сен биз - ге күч, ү - мүт, кай - рат
мың - ды кай - ра - дан.



бе - ре - сиң Мук - таж бол - гон - до да - йы -

Күч, үмүт, кайрат бересиң

Вb F Gsus4 Am C F Dm



ма. Корк - пой ай - тат ка - бар - ды се - нин э - лиң та -

C F Em C



я - на - быз са - га га - на.